

2023-ЖЫЛДЫН 28-Февралына
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
“ФИНКА Банк” ЖАК

миң кыргыз сому менен

	2023-жылдын 28-февралына	2022-жылдын 31-декабрына	2022-жылдын 28-февралына
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана эсептик активдер	931 026	563 453	589 150
Пайда жана чыгымдар аркылуу калыс нарк боюнча баа берилген финансылык активдер			13 954
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкындагы эсептер жана депозиттер	469 367	596 962	391 569
Банктардагы эсептер жана депозиттер	1 173 833	1 194 762	545 279
Амортизацияланган наркы боюнча бааланган баалуу кагаздар	457 640	447 918	
РЕПО операциялар			
Кардарларга кредиттер	10 325 448	10 388 903	8 879 879
Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам	(508 982)	(486 165)	(422 522)
Таза кредиттер	9 816 467	9 902 738	8 457 356
Негизги каражаттар	353 984	350 853	358 016
Материалдык эмес активдер	33 416	33 475	28 617
Мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн киреше салыгы кийинкиге калтырылган актив			
Кийинкиге калтырылган салык активи			
Башка активдер	310 908	410 813	166 021
БАРДЫГЫ БОЛУП АКТИВДЕР	13 546 641	13 500 973	10 549 961
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Пайда жана чыгымдар аркылуу калыс нарк боюнча баа берилген финансылык милдеттенмелер	47 316	56 768	
Банктардын жана башка финансылык институттардын эсептери жана депозиттери	180 142	144 044	122 742
Кардардын каражаттары	8 559 758	8 784 173	5 968 060
РЕПО операциялар	199 498		
Карызга алган каражаттар	857 644	855 200	1 363 572
Төлөнүүчү киреше салыгы	7 689	21 824	5 040
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	11 020	11 773	10 861
Башка милдеттенмелер	507 039	507 130	385 866
Субординацияланган карыз			
БАРДЫГЫ БОЛУП МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	10 370 105	10 380 911	7 856 141
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1 474 761	1 474 761	1 474 761
Кошумча төлөнгөн капитал			
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/чыгым	1 701 775	1 645 302	1 219 059
БАРДЫГЫ КАПИТАЛ	3 176 536	3 120 063	2 693 820
БАРДЫГЫ БОЛУП МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	13 546 641	13 500 973	10 549 961

* - 2015-жылдын 3-мартында улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда банк операцияларын жүргүзүү укугуна №051, 051/1 банк лицензиясын алган.

** Банктарга сунушталган кредиттер жана финансылык каражаттар боюнча активдер жана чегерилген пайыздар боюнча түзүлгөн потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам (РППУ) өлчөмү регулятивдик талаптарга ылайык 697 242,07 миң сомду түзөт.

*** Киреше өлчөмү регулятивдик талаптарга ылайык 64 629,85 миң сомду түзөт.

Башкарманын Төрагасы

Сандахматов М.Т.

2023-ЖЫЛДЫН 28-Февралына
ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
“ФИНКА Банк” ЖАК

миң кыргыз сому менен


	2023-жылдын 28-февралына	2022-жылдын 31-декабрына	2022-жылдын 28-февралына
Пайыздык киреше	427 389	2 463 258	370 616
Пайыздык чыгаша	(154 686)	(760 597)	(104 673)
Пайыздар эсептелген активдердин нарксызданышына резервдерди калыбына келтирүү/түзүүгө чейин таза пайыздык киреше	272 703	1 702 661	265 943
Пайыздар эсептелген активдердин нарксызданышына резервдерди калыбына келтирүү/түзүү	(22 867)	(89 841)	(21 888)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	249 836	1 612 820	244 054
Валюталык киреше/чыгымдар	44 587	349 905	21 732
Алынган комиссиялар	29 172	155 395	14 902
Төлөнгөн комиссиялар	(27 219)	(102 112)	(7 696)
Башка киреше	259	5 852	748
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕ	46 800	409 040	29 684
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДИКТЕН ТҮШКӨН ПАЙДА	296 636	2 021 860	273 739
ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГЫМДАР	(225 028)	(1 245 999)	(190 770)
Башка активдер боюнча РППУ (Түзүү)/Калыбына келтирүү	2 365	2 145	7 039
САЛЫК САЛУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	73 973	778 006	90 007
Киреше салыктары боюнча чыгымдар	(8 137)	(85 581)	(9 901)
ТАЗА ПАЙДА/ЧЫГЫМДАР	65 836	692 425	80 106
БАРДЫГЫ БОЛУП ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ	65 836	692 425	80 106

* - 2015-жылдын 3-мартында улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда банк операцияларын жүргүзүү укугуна №051, 051/1 банк лицензиясын алган.

Башкарманын Төрагасы

Башкы бухгалтер



 Сандахматов М.Т.
 Азимжанова Н.А.

КРУБ ТАРАБЫНАН БЕКИТИЛГЕН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ
2023-жылдын 28 февралына карата (ал күндү кошкондо)
“ФИНКА Банк” ЖАК

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдин айкын мааниси	Ченемдин белгиленген мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	0,3%	20% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	0,0%	15% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болбогон банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	1,7%	30% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болгон банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	0,0%	15% жогору эмес
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	21,7%	12% кем эмес
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.2)	24,9%	7,5% кем эмес
Биринчи деңгээлдеги негизги (базалык) капиталдын шайкештик коэффициенти (K 2.3)	24,9%	6% кем эмес
Лeverаж коэффициенти (K2.4)	21,7%	6% кем эмес
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	25,8%	24% кем эмес
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	94,3%	45% кем эмес
"Узун" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (K4.2)	0,0%	20% жогору эмес
"Кыска" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (K4.3)	0,0%	20% жогору эмес

Башкарманын Төрагасы

Башкы бухгалтер



Сайдахматов М.Т.

Азимжанова Н.А.